

Жобо ЖАМУнун
Окумуштуулар кеңешинде
каралып, бекитүүгө сунушталган.
Протокол № 4 ,
8-февраль, 2016-жыл.

«БЕКИТТИМ»
ЖАМУнун ректору, профессор,
А.Б.Абдрашев
«08» 2016-ж.



Жалал-Абад мамалекеттик университетинин Окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү ЖОБО

1.Жалпы жоболор

1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобо (мындан ары-Жобо) КРнын Эмгек кодексинин, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын жана КРнын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29 майындагы №346 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобосунун жана ЖАМУнун уставынын негизинде иштелип чыкты.

1.2. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңеши (ОК) университеттеги билим берүү саясатын, окуу жана илимий ишти, окуу жайдын ишмердүүлүгүнүн негизги маселелерин жогорку кесиптик деңгээлде чечүү, адистерди даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылуу жана ишке ашыруу максатында уюштурулат.

1.3. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңеши университетти башкаруунун коомдук-кесиптик органы болуп эсептелинет. Окумуштуулар кеңеши кадрларды тандан алуу, жайгаштыруу, жумуштан бошотуу, каржылык-чарбалык ишмердүүлүк маселелери боюнча чечимдери сунуштоо мүнөзүнө ээ.

2.ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин иштөө тартиби.

2.1. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин негизги функциялары жана милдеттери:

- факультеттерди, кафедраларды, башка илимий жана окуу бөлүмдөрүн түзүү, жоюу, ирилештирүү жана бөлүү боюнча маселелерди кароо жана сунуштарды иштеп чыгуу;

-университетти өнүктүрүүнүн жылдык жана келечектүү пландарын бекитүү;

-ЖАМУнун проректорлорунун (жетекчинин орун басарларынын), университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин окуу, окуу-усулдук, илимий, каржылык-чарбалык жана тарбиялык иши боюнча отчетторун угуу жана аларды андан ары өркүндөтүү боюнча чараларды көрүү;

-университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн бүтүшү менен алардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары боюнча отчетторун угуу жана кийинки мөөнөткө шайлоо үчүн сунуштамаларды кабыл алуу;

- колдонуудагы мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык, квалификациялык мүнөздөмөлөрдү, окуу процессинин жумушчу окуу

пландарын жана графиктерин, тандоо боюнча дисциплиналардын тизмесин бекитүү, ошондой эле дисциплиналарынын окуу программаларын, аспиранттардын, докторанттардын, изденүүчүлөрдүн жекече окуу пландарын, магистрлерди даярдоонун жекече пландарын бекитүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөнүн тартибин аныктоо;

- окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу маселелерин кароо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында окуу процессине окутуунун алдыңкы технологияларын киргизүү.

- илимий-изилдөө жана усулдук иштердин негизги багыттарын аныктоо, аларды өткөрүүгө каржылык жана эмгектик ресурстарды бөлүштүрүү;

- илимий жана окуу бөлүмдөрүнүн илимий-уюштуруучулук ишинин эффективдүүлүгүн баалоо боюнча чечимдерди кабыл алуу жана баалоонун негизинде аларды өнүктүрүүнүн максатка ылайыктуулугу тууралуу чечимдерди кабыл алуу;

- белгиленген тартипте профессордук-окутуучулук курамдын, кафедра башчыларынын, факультеттердин декандарынын, башка окуу жана илимий бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин кызмат орундарын ээлөөлөрүнө конкурстук шайлоолорду өткөрүү боюнча отчетторду угуу;

- профессор жана доцент илимий наамына изденүүчүлөрдүн ишин кароо, белгиленген тартипте профессор жана доцент илимий наамдарын ыйгаруу жана аларды илимий наамга бекитүүгө көрсөтүү;

- университеттин илимий-педагогикалык кызматкерлеринин, аспиранттарынын, докторанттарынын жана изденүүчүлөрүнүн окумуштуу даражаларын ыйгарылышына карата иштерин кароо жана диссертацияларды кароо боюнча адистештирилген кеңештерге сунуштамаларды берүү;

- студенттер жана аспиранттар үчүн түзүлгөн жекече жана мамлекеттик стипендияларды ыйгаруу маселелерин кароо;

- университеттин илимий-педагогикалык кадрларын өкмөттүк сыйлыктарга көрсөтүү жөнүндө иштерди кароо.

2.2 Окумуштуулар кеңеши төмөндөгүдөй курамда түзүлөт:

- ректор (кеңештин төрагасы), проректорлор, окуу бөлүмүнүн башчысы, билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы жана факультеттердин декандары, кесип берүүчү кафедралардын башчылары, башка илимий-педагогикалык бөлүмдөрдүн, кесиптик кошуундун жана студенттердин коомдук уюмдарынын жетекчилери (бул контингент окумуштуулар кеңешинин жалпы санынын 50%нан ашпоосу зарыл);

- факультеттердин жана башка окуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн өкүлдөрү, тийиштүү түзүмдөрдүн кеңештери тарабынан белгиленген тартипте тандалып алынган көрүнүктүү окумуштуулар, профессорлор жана доценттер.

Окумуштуулар кеңешинин курамына илимий жана изилдөөчүлүк мекемелердин жетекчилери, адистерди даярдоо профили боюнча, бул окуу жайында иштебеген ири окумуштуулар, искусствонун жана маданияттын ишмерлери киргизилиши ыктымал.

2.3. Окумуштуулар кеңешинин курамын мамлекеттик билим берүүнү башкаруу органынын макулдугу менен 2 жылдык мөөнөткө ЖАМУнун ректору бейтет.

2.4. Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү курамдан ыйгарым укугунун мөөнөтү бүткөнгө чейин чыгып калса, аны белгиленген санына толуктоо, анын курамын түзүү сыяктуу тартипте эле окуу жылынын башталышында жүргүзүлөт.

Университеттин структуралык түзүмдөрүнө өзгөрүүлөр болгон учурда Окумуштуулар кеңешинин курамына толуктоолор кезектеги жыйындын күн тартибине киргизилип, ЖАМУнун ректору тарабынан бекитилет.

2.5. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими боюнча анын ыйгарым укутарынын бөлүгү университеттин уставына ылайык, жогоруда келтирилгендей тартипте түзүлүүчү түзүмдүк бөлүмдөрдүн (факультеттердин) окумуштуулар кеңештерине өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Бөлүмдөрдүн (факультеттердин) окумуштуулар кеңешинин курамын университеттин ректору бекитет.

2.6. ЖАМУнун уставына ылайык, Окумуштуулар кеңешинин ыйгарым укуктары кеңейтилиши ыктымал. Окумуштуулар кеңешинин ишинин регламенти, анын өздүк курамын комплектөнүн жана кеңештин айрым мүчөлөрүнүн мөөнөтүнөн мурда чыгып калышын толуктоонун тартиби университеттин уставына ылайык жүргүзүлөт.

2.7. Окумуштуулар кеңешинин профессордук-окутуучулук жана илимий курамдардын кызмат орундарын ээлөөгө конкурстарды, факультеттердин декандарын, кафедралардын, башка окуу илимий бөлүмдөрдүн башчыларын шайлоолорду өткөрүү, илимий наамдарды ыйгарууга көрсөтүү маселелери боюнча чечимдери жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат.

Окумуштуулар кеңешинин окуу, илимий, тарбиялык, каржылык-чарбалык жана ишмердүүлүктүн башка да түрлөрүнүн маселелери боюнча чечимдери ачык добуш берүүдө, көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

Окумуштуулар кеңешинин чечими ЖАМУнун ректору бекиткенден кийин күчүнө кирет.

2.8. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин жыйынына протокол жазылат. Протоколдорго төрага менен кеңештин окумуштуу катчысынын колдору коюлат.

2.9. ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин төрагасы кеңештин чечимдеринин аткарылышын системалуу текшерип турууну уюштурат жана кеңештин мүчөлөрүнө кабыл алынган чечимдердин аткарылганы тууралуу маалымдайт.

Долбоорду даярдагандар:

Усенов К.Ж.
Нусупова Р.
Токоева Г.С.

ЖАМУнун юристи С.Ш.Сыдыков